

КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН АКАДЕМИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ БААЛОО
ЖАНА ШЫКТАНДЫРУУ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ

БИРИНЧИ БӨЛҮМ

Максаты, мазмуну, укуктук негиздеме жана аныктамалар

Максаты жана мазмуну

1-берене. Бул нускаманын максаты – Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде толук айлык акы алып иштеген окутуучулардын академиялык ишмердүүлүгүн баалоодо жана аларга шыктандыруучу төлөм төлөөдө алардын илимий тармактарын, наамдарын, даражаларын эске алуу менен аткарылган иш-чаралардын өзгөчөлүктөрүнө жараша берилүүчү баллдарды эсептөө жана бул баалоо ишин жүргүзө турган комиссияларды түзүү ж.б. жол-жоболорду аныктоо.

Укуктук негиздеме

2-берене. Бул нускама Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Уставына жана башка тийиштүү ченемдик укуктук актыларга ылайык даярдалды.

Аныктамалар жана кыскартуулар

3-берене. Бул нускамада төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

- 1) **АНЦИ** – Art and Humanities Citation Index (көркөм өнөр жана гуманитардык илимдер боюнча цитата келтирүү индекси);
- 2) **Академиялык түзүм** – университеттин ичинде иш алып барган факультет, жогорку мектеп, кесиптик жогорку мектеп, институт жана илимий изилдөө борбору;
- 3) **Тармактык индекстүү журнал** – SCIE, SCI, SCI-Exp., SSCI, ANCI, ESCI жана SCOPUS индекстүү журналдардан башка Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган журналдар;
- 4) **Изилдөө** – окутуучу иштеген жана изилдөөсүн жүргүзгөн тийиштүү мекеме тарабынан бекитилген, изилдөө ишинин башталганы тастыкталган, иштин жыйынтык отчету тийиштүү мекеме тарабынан катталган, кандайдыр бир башка долбоор алкагында жүргүзүлбөгөн, кеминде төрт айлык мөөнөттүн ичинде жасалган, эски маалыматтарды иликтөөгө, бир маселени чечүүгө, бир теорияны андан ары өнүктүрүүгө, жаңы теория чыгарууга, жаңы маалымат, тажрыйба, технология же чыгармачыл эмгек жаратууга багытталган, изилдөө процесстери боюнча отчеттору берилген, бул нускаманын тиркемесинде орун алган башка иш-чараларга кирбеген ырааттуу иштер;
- 5) **Шилтеме** – башка авторлорлордун эмгектеринде окутуучунун илимий эмгегине жасалган шилтеме;
- 6) **Башка рецензияланган журналдар** – SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, ANCI, ESCI, SCOPUS жана тармактык индекстүү журналдардан сырткары ISSN жана e-ISSN-номерлүү, басылган же электрондук түрдө кеминде үч жылдын ичинде жарыкка чыккан, тому, бети, чыккан жылы ж.б. маалыматтары толук көрсөтүлгөн журналдар;
- 7) **ESCI** – Emerging Sources Citation Index;
- 8) **Иш-чара** – ар бир окуу жылында өткөн жылдагы өлкө ичинде жана чет өлкөдө илим, технология жана көркөм өнөр багытында ишке ашырылган долбоорлор, жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр, жарыяланган эмгектер, иштелип чыккан дизайн, уюштурулган көргөзмөлөр, алынган патенттер менен илимий эмгектерге жасалган шилтемелер, илимий комитети түзүлгөн иш-чараларда жасалган докладдар, ээ болгон академиялык сыйлыктар, коомдук, башкаруу иш-чараларына кошулган салымдар жана башка илимий-практикалык, маданий иш-чаралар;

- 9) **Китеп** – мындан мурун эч жерде жарык көрбөгөн илимий, окуу китеби, автордук же которулган чыгарма;
- 10) **Комиссия** – академиялык ишмердүүлүктү шыктандырууну камсыз кылуу, баалоо, текшерүү жана апелляцияларды кароо комиссиясы;
- 11) **Сыйлык** – окутуучуга өз тармагына байланыштуу кесиптик, илимий жана көркөм өнөр жаатында аткарган иштери жана коомдук иш-чараларга катышкандыгы үчүн берилген сыйлыктар;
- 12) **Патент** – улуттук жана эл аралык мекемелер тарабынан берилген патенттер;
- 13) **Долбоор** – темасы, максаты, мазмуну, мөөнөтү, өзгөчө шарттары жана бюджетти аныкталган; жаңы билим жаратуу, илимий негиздеме берүү, технологиялык/социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн илимий негиздерге таянып ишке ашырылган жана жыйынтык отчету тийиштүү мекемелер тарабынан кабыл алынган иштер;
- 14) **SCI** – Science Citation Index (табигый жана медициналык илимдер боюнча цитата келтирүү индекси);
- 15) **SCIE** – Science Citation Index Expanded;
- 16) **SCI-Exp** – Science Citation Index-Expanded (кеңейтилген табигый жана медициналык илимдер боюнча цитата келтирүү индекси);
- 17) **Scopus** – Scopus цитата келтирүү индекси;
- 18) **Окумуштуулар кеңеши** – Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Окумуштуулар кеңеши;
- 19) **Көргөзмө** – окутуучу тарабынан өз тармагына байланыштуу илимий-практикалык мүнөздө жана аудио-визуалдык формада өткөрүлчү иш-чара, биеннале, көргөзмө, концерт, фестиваль ж.б.;
- 20) **SSCI**– Social Science Citation Index (коомдук илимдер боюнча цитата келтирүү индекси);
- 21) **Календардык жыл** – 1-январдан 31-декабрга чейинки мезгил.
- 22) **Дизайн** – кандайдыр бир курулуштун, продукциянын же нерсенин алгачкы чиймеси жана долбоору;
- 23) **Доклад** – илимий комитети болгон улуттук жана эл аралык деңгээлдеги жыйындарда бетме-бет же онлайн түрүндө жасалган жана (докладдар жыйнагында, веб-сайттарда же CD, DVD ж.б. каражаттарда) жарыяланган доклад;
- 24) **Коомдук иш-чараларга катышуу** – университеттен уруксат алуу менен коомго пайда алып келчү иштер;
- 25) **Улуттук кинофестиваль** – өлкөдө тартылган тасмалар катышкан жана жюри мүчөлөрү ошол эле өлкөдөн болгон кинофестиваль;
- 26) **Улуттук канал** – өлкө боюнча телеберүүлөрдү жүргүзгөн телеканал;
- 27) **Улуттук долбоор** – бир өлкөнүн мекемелери жана уюмдар тарабынан колдоого алынган долбоор;
- 28) **Улуттук басмакана** – кеминде үч жыл улуттук масштабда ишмердүүлүк жүргүзгөн жана тийиштүү тармакта кеминде беш автордун китебин басып чыгарган басмакана;
- 29) **Эл аралык кинофестиваль** – кеминде үч ар башка өлкөдөн тасмалар катышкан жана жюри мүчөлөрү кеминде эки ар башка өлкөдөн болгон кинофестиваль;
- 30) **Эл аралык канал** – спутник байланышы же башка эл аралык каналдар аркылуу чет өлкөгө телеберүүлөрдү жүргүзгөн телеканал;
- 31) **Эл аралык долбоор** – бир нече өлкөнүн мекемелери жана уюмдары тарабынан жүзөгө ашырылган долбоор;
- 32) **Эл аралык басмакана** – кеминде беш жыл эл аралык деңгээлде ишмердүүлүк жүргүзгөн, тийиштүү тармакта кеминде жыйырма китеп басып чыгарган басмакана;
- 33) **Университет** – Кыргыз-Түрк “Манас” университети;
- 34) **WOS CC** – Web of Science;

- 35) **Чет өлкөдөгү иш-чара** – Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары чет өлкөдө аткарылган иш-чаралар;
- 36) **Өлкөнүн ичиндеги иш-чара** – Кыргыз Республикасынын аймагында аткарылган иш-чаралар.

ЭКИНЧИ БӨЛҮМ **Жалпы жоболор**

Академиялык ишмердүүлүктү шыктандырууну камсыз кылуу, баалоо, текшерүү жана апелляцияларды кароо комиссиясы;

4-берене.

- 1) Бул нускаманы ишке ашыруу үчүн Комиссия Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Окумуштуулар кеңеши тарабынан университетте иштеген профессор-окутуучулардан тандалган беш кишиден түзүлөт. Комиссиянын төрагалык милдетин бир проректор аткарат.
- 2) Комиссиянын мүчөлөрү үч жылга шайланат. Кызмат мөөнөтү аяктаган комиссиянын мүчөсү кайрадан шайланышы мүмкүн. Кандайдыр бир себептерден улам орду бошогон мүчөлүккө биринчи беренде аныкталган тартипте жаңы мүчө шайланат.
- 3) Комиссия төраганын жана көпчүлүк мүчөлөрдүн катышуусу менен чогулат жана жыйынга катышкандардын көпчүлүк добушу аркылуу чечим кабыл алат. Добуштар бирдей болуп калган учурда комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү ролду ойнойт. Мүчөлөр калыс калбастан, добуш берүүгө милдеттүү.
- 4) Комиссия академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кабыл алуу календарын түзүп, бул жаатта иш-чараны уюштурууга жана ишке ашырууга жооптуу.
- 5) Комиссия иш-чараларды документтер менен тастыктоодо жана иш-чаралардын түрлөрүн классификациялоодо пайда болгон ар түрдүү келишпестиктерди жоюу, академиялык ишмердүүлүктү шыктандыруу боюнча иштерди уюштуруу, текшерүү жана түшкөн апелляцияларды карап чыгуу укуктарына ээ.
- 6) Бул нускамада каралбаган жагдайларда “Академиялык ишмердүүлүктү шыктандырууну камсыз кылуу, баалоо, текшерүү жана апелляцияларды кароо комиссиясы” тийиштүү чечим кабыл алуу укугуна ээ.

Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кабыл алуу

5-берене.

- 1) Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кабыл алуу календары эң кеч декабрь айынын биринчи жумасында комиссия тарабынан даярдалат жана Окумуштуулар кеңешине сунушталат.
- 2) Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздар, баалоо иши жүргүзүлө турган жыл жарыяланган күндөрү тийиштүү бөлүмдүн/ программанын, илимий/ көркөм өнөр тармагынын жетекчилигине тапшырылат.
- 3) Окутуучулардын арыздары академиялык түзүмдөрдүн алдында негизделген “Академиялык ишмердүүлүктү шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясы” тарабынан каралат жана бааланат.
 - а. Түзүмдөрдүн академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясы;

- b. Ректоратка караштуу бөлүмдөрдө жана борборлордо бөлүм/борбор жетекчисинин/директорунун төрагалыгында комиссия түзүлөт. Комиссиянын үч мүчөсү бөлүмдүн/ борбордун жетекчиси/директору сунуштаган талапкерлердин ичинен ректорат тарабынан бекитилет;
- c. Факультетте, институтта, жогорку мектепте жана кесиптик жогорку мектепте декан/ мүдүр тарабынан сунушталган жана академиялык түзүмдүн башкаруу кеңеши тарабынан дайындалган 5 профессордук-окутуучулук курамдан түзүлөт. Мүчөлүккө жетишерлик санда окутуучу табылбай калган учурда, университетте жакын илимий багытта эмгектенген профессордук-окутуучулук курамдан тандалып алынат.
- 4) Түзүмдөрдүн академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясынын мүчөлөрү үч жылга шайланат. Кызмат мөөнөтү аяктаган мүчө кайрадан шайланышы мүмкүн. Кандайдыр бир себептерден улам орду бошогон мүчөлүккө ошондой эле тартипте жаңы мүчө шайланат.
 - 5) Түзүмдөрдүн академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясы төрага жана көпчүлүк мүчөлөрдүн катышуусу менен чогулат жана жыйынга катышкандардын көпчүлүк добушу аркылуу чечим кабыл алынат. Добуштар бирдей болуп калган учурда комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү ролду ойнойт. Мүчөлөр калыс калбастан, добуш берүүгө милдеттүү.
 - 6) Түзүмдөрдүн академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясы арыз ээсинин аткарган иш-чараларынын өз тармагына тиешелүү же тиешелүү эместигин аныктайт. Өз тармагына тиешелүү болбогон иш-чаралар каралбайт.
 - 7) Түзүмдөрдүн академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясы тарабынан каралган арыздар тийиштүү чечимдин негизинде белгиленген мөөнөт ичинде ректоратка караштуу бөлүмдөр/борборлор, деканаттар жана мүдүрлүктөр аркылуу Комиссияга жиберилет.
 - 8) Комиссия “Түзүмдөрдүн академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясынын” чечимдерин карап чыккан соң, өзүнүн акыркы чечимин чыгарат жана ректоратка жиберет. Комиссиянын чечимдери Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин билдирилет жана жарыяланат.
 - 9) Академиялык ишмердүүлүктү шыктандырууну камсыз кылуу, баалоо, текшерүү жана апелляцияларды кароо комиссиясынын чечимдерине макул болбогон талапкер жарыяланган күндөн тарта беш иш күнү ичинде Комиссияга апелляция бере алат.
 - 10) Комиссия бул апелляциялар боюнча чечимин апелляцияларды карап чыгуу мөөнөтү бүткөн күндөн тарта 10 иш күн ичинде чыгарат.
 - 11) Апелляцияларды карап чыгуу жана баалоо иши февраль айынын ичинде аяктайт.

Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды карап чыгуунун жол-жобосу

6-берене.

- 1) Академиялык ишмердүүлүктү баалоо учурунда сыйлык алынган күнү, долбоор аяктаган күнү, макала жарыяланган күнү, дизайн бүткөрүлгөн күнү, патент катталган күнү жана көргөзмө уюштурулган күнү эске алынат. Баалоо иши жүргүзүлүп жаткан жылы аткарылып, бирок ар кандай себептерден улам жыйынтыкталбай калган иш каралбайт. Бирок жыйынтыкталган жылы каралышы мүмкүн.
- 2) Ар түрдүү журналдарда редакциялоонун саны, ал эми рецензиялоо ишинде рецензиялоонун саны эске алынат.
- 3) Китептин же сөздүктүн ISBN, журналдардын ISSN жана e-ISSN номери болушу керек. Китепти, китептин бөлүмүн жазууда, сөздүктү түзүүдө жана редакциялоодо арыз

тапшырылган күнү эске алынат. Көргөзмөлөрдүн алкагында даярдалган маалыматтык китепчелер жана сынактар үчүн даярдалган суроо китепчелери баалоодо каралбайт. Сөздүк кайсы бир басмакана тарабынан жарыкка чыккан жана китепке коюлган талаптарга жооп бериши керек. Мазмунуна олуттуу өзгөртүүлөр киргизилбеген китептин же китептин кайра басылган нускалары (аталышы же ISBN номери өзгөрсө дагы) кайра балл берүү учурунда каралбайт.

- 4) Макалаларды баалоо учурунда макала жарыяланган күнү, анын мукабасы жана бети (саны), же WOS номеринин болушу талап кылынат.
- 5) Доклад жасалган илимий жыйын кайсы өлкөдө өткөрүлсө да, эл аралык деп таанылышы үчүн ал жыйындын илимий комитетинде кеминде беш чет өлкөлүк окумуштуунун же беш чет өлкөлүк катышуучунун болуусу шарт.
- 6) Көргөзмө ишмердигин баалоо учурунда көркөм өнөр жаатына салым кошкон эмгектер эске алынат. Жыл ичинде кайра уюштурулган көргөзмөлөргө жана ушул сыяктуу кайталанган (көргөзмөлөр, экспедициялар) иш-чараларга кайрадан балл берилбейт. Көргөзмө ишмердигин баалоо учурунда окуу-тарбия иштеринин алкагында жана студенттик клуб тарабынан уюштурулган көргөзмөлөр эске алынбайт.
- 7) Долбоор ишмердигин баалоо учурунда илим, технология жана көркөм өнөр жаатына салым кошкон же коомдук иш-чараларга катышуу максатында улуттук жана эл аралык деңгээлде ийгиликтүү аяктаган жана жыйынтык отчету бекитилген долбоорлор каралат. Академиялык шыктандыруучу төлөмдү аныктоодо мөөнөтү кеминде тогуз ай болгон долбоорлор эске алынат. Долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн берилген кошумча убакыт эске алынбайт.
- 8) Долбоордун курамын баалоо төмөнкү таблицага ылайык жүргүзүлөт:

1-таблица	
Долбоордун курамы	Берилген балл
Жетекчилер	Толук балл/жетекчилердин саны
Координатор	(Толук балл x 25) / (100xкоординатор саны)
Изилдөөчүлөр	а) Салымдык катышы аныкталган долбоордо: (Толук балл x салымдык пайызы) / 100 б) Салымдык катышы аныкталбаган долбоордо: (Толук балл) / (изилдөөчүлөрдүн саны)
Кеңешчилер	(Толук балл x 15) / (100xкеңешчилердин саны)

- 9) Сыйлыктарды баалоо учурунда TÜBİTAK (Түркиянын илимий-технологиялык изилдөөлөр боюнча комитети) жана TRнын Жогорку билим берүү комитети тарабынан илимий басылмаларды колдоо максатында берилген сыйлыктар жана окутуучуга иштеген мекемеси тарабынан берилген сертификат менен сыйлыктар академиялык шыктандырууда каралбайт. Бирдей эле иш-чарага бирден ашык сыйлык берилиши мүмкүн. Мындай учурларда ар бир сыйлыкка өз-өзүнчө балл ыйгарылат.
- 10) Тармагы боюнча жарыяланган китептин/журналдын редакциялык-басма кеңешинин мүчөлүгү үчүн балл берилген учурда киши саны эске алынбайт.
- 11) Атайын бөлүштүрүү катышы болбогон иш-чаралар үчүн “балл/ киши санынын” катышы эске алынат. Шилтемелерде киши саны эске алынбайт.

- 12) Дизайндык иштерди баалоо учурунда илим, технология жана көркөм өнөр жаатына салым кошкон, арыз ээсинин өз тармагына байланыштуу болгон жана мамлекеттик же өзгөчө укуктук статуска ээ юридикалык жактар менен түзүлгөн келишимдерге ылайык жүзөгө ашырылган жана коммерциялык дизайнер эске алынат.
- 13) Илимий изилдөө иштерин баалоо учурунда изилдөө иши кеминде төрт ай ичинде жүзөгө ашырылган, отчеттук жыл ичинде аяктаган жана жыйынтык отчету бекитилген, изилдөө ишин аткарган кишинин КТМУдан башка университетте же илимий-изилдөө мекемесинде дайындалышы жана анын изилдөө иши кайсы бир долбоордун алкагында жүзөгө ашырылбашы керек. Студенттердин бүтүрүү квалификациялык (дипломдук) иштери академиялык шыктандырууда каралбайт.
- 14) Окутуучунун арызында көрсөтүлгөн иш-чаранын түрү, кошумча иш-чаралар ж.б. жагдайлар көрсөтүлгөн даректе каралат. Түзүмдөрдүн академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыздарды кароо комиссиясы тарабынан жүргүзүлгөн баалоо ишинде көрсөтүлгөн даректен башка жерде кайрадан баалоо иши жүргүзүлбөйт.
- 15) Академиялык ишмердүүлүк жаатындагы иш-чаралар КТМУ даректүү жана КТМУ дарексиз болуп эки категорияда каралат. Академиялык ишмердүүлүктү шыктандыруу жаатында карала турган иш-чараларда КТМУнун аты көрсөтүлүшү керек.

Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруучу төлөмдү аныктоо

7-берене.

- 1) Ар бир окуу-тарбия иш-чарасы боюнча алынган баллдар топтолуп, академиялык шыктандыруучу төлөм боюнча жалпы балл аныкталат.
- 2) Академиялык шыктандыруучу төлөмдөрдүн төмөнкү жана жогорку чектери жыл сайын Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталат. Бул төлөмдөр профессорлорго -100%, доценттерге – 90%, доценттин милдетин аткаруучуларга – 80%, ага окутуучуларга, окутуучуларга жана кенже илимий кызматкерлерге – 70% эсептелет.
- 3) Бир нече авторлор тарабынан жарыяланган макала (редакторго кат, комментарий, кыскача баяндама, клиникалык изилдөөлөр боюнча отчет, техникалык кыскача мүнөздөмө, изилдөө боюнча маалымат, китепке сын пикир), китепти/китептин бөлүмүн жазуу, доклад жасоо, диссертацияларга илимий жетекчи болуу, аралаш коомдук иш-чаралар, китепти которуу/ редакциялоо, дизайн жасоо, көргөзмө, концерт, аралаш көргөзмөлөр, патент алуу жана долбоор иштеп чыгуу үчүн катышкандыгы аныкталган учурда кишинин санына жараша төмөндөгү таблицада көрсөтүлгөн коэффициент (k) эске алынат (2-таблица).

2-таблица. Коэффициенттин көрсөткүчү (k)	
Киши саны	k
1-2	1
3	0.8
4	0.6
5	0.4
6	0.2
7 жана андан көп	балл/ киши саны

- 4) SCIE, SCI, SCI-exр., SSCI, AHCI жана SCOPUS журналдарында басылып чыгарылган илимий макалалар же обзордук макалалар боюнча академиялык ишмердүүлүк жана шыктандыруучу баллды аныктоо учурунда макала жарыяланган жылдагы журналдын

WOS импакт-фактору же SCOPUS тарабынан эң акыркы басмадан чыккандардын квантили (Quartile) эске алынып, төмөндөгү таблицага карата коэффициенти (p) колдонулат (3-4-таблица).

3-таблица. Коэффициенттин көрсөткүчү (p)	
Журналдын WOS импакт-фактору жана квантили (Quartile)	P
Q1	2.00
Q2	1.75
Q3	1.50
Q4	1.25
ANCI	1.50
ESCI	1.00

4-таблица. Коэффициенттин көрсөткүчү (p)	
Журналдын WOS импакт-фактору жана квантили (Quartile)	P
Q1	1.75
Q2	1.50
Q3	1.25
Q4	1.00

- 5) Академиялык шыктандыруучу төлөмдү эсептөөдө талапкердин арыз берген күндөгү кызматтык даражасы эске алынат.
- 6) Академиялык ишмердүүлүктү баалоо баллы менен шыктандыруучу балл жана төлөм бул нускаманын тиркемесинде орун алган “№1 тиркеме: КТМУнун академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана баллдардын таблицасы” (КТМУ даректүү жана дарексиз), “№2 тиркеме: КТМУнун академиялык шыктандыруу жана баллдардын таблицасы”, “№3 тиркеме: КТМУнун академиялык шыктандыруу баллдары жана төлөмдөрдүн көлөмү” боюнча эске алынып, бул нускаманын беренелеринин негизинде аныкталат.
- 7) Бул нускаманын тиркемесинде орун алган “№1 тиркеме: КТМУнун академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана баллдардын таблицасына” (КТМУ даректүү жана дарексиз), “№2 тиркеме: КТМУнун академиялык шыктандыруу жана баллдардын таблицасына”, “№3 тиркеме: КТМУнун академиялык шыктандыруу баллдары жана төлөмдөрдүн көлөмү” зарыл болгон учурда жыл сайын Комиссиянын сунушу боюнча иш-чаралардын түрлөрү, кошумча иш-чаралар жана аларга карата берилген баллдар, баллдарга байланыштуу чектөөлөр, академиялык ишмердүүлүктү баалоонун төмөнкү баллы, шыктандыруунун төмөнкү жана жогорку баллдары жана төлөмдү аныктоонун ыкмасы ж.б. Окумуштуулар кеңеши тарабынан кайрадан аныкталышы мүмкүн.
- 8) Окутуучу шыктандыруучу төлөмдү алуу укугуна ээ болуу үчүн Окумуштуулар кеңеши тарабынан белгиленген академиялык шыктандыруунун эң төмөнкү баллына ээ болуусу керек.
- 9) Академиялык шыктандыруу баллын эсептөө учурунда иш-чаралардын түрлөрү жана аларга байланыштуу чектөөлөр эске алынат. Шыктандыруу баллын эсептөөдө аныкталган эң жогорку баллдан ашыгы эске алынбайт.
- 10) Кошумча иш-чаралардын баллдары топтолуп, академиялык ишмердүүлүктү баалоонун баллы аныкталат. Академиялык кызматкер менен түзүлгөн келишимди узартуу жана

кызматтык жогорулатуу учурунда академиялык ишмердүүлүк баллы эске алынат. Бөлүм, факультет, гуманитардык илимдер, табигый илимдер жана инженерия, медицина, спорт жана көркөм өнөр тармактары боюнча ишмердүүлүк өз-өзүнчө бааланышы мүмкүн.

- 11) Кенже илимий кызматкерлердин шыктандыруу баллдары комиссиянын сунушу боюнча Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган коэффициентке көбөйтүлөт. Бул коэффициент 2ден ашпашы керек.

8-берене.

- 1) Бул нускамада көрсөтүлбөгөн иш-чаралар каралбайт.
- 2) Академиялык шыктандыруу төлөмү:
 - a. Ар бир календардык жыл үчүн мурунку календардык жыл эске алынып, аныкталган академиялык шыктандыруу баллына жараша университетте иштеген жылдарында ай сайын төлөнөт. Шыктандыруу төлөмү эң көп 12 ай төлөнөт.
 - b. Түркия Республикасынын № 2547 Мыйзамынын 39-беренесине ылайык дайындалган түрк жараны окутуучулар шыктандыруучу төлөм алуу боюнча арыздары менен иштеген университетине кайрылышат.
 - c. Герб жыйымынан тышкары эч бир салык салынбайт жана тийиштүү ченемдик укуктук актынын негизинде берилүүчү үстөк акы, компенсация, айланма капиталдан түшкөн кошумча төлөм, сыйлыкка берилүүчү акча, айлык акы ж.б. төлөмдөрдү эсептөө учурунда эске алынбайт.
- 3) Шыктандыруучу төлөмдү алган талапкердин документтеринде чындыкка туура келбеген маалыматтар аныкталган учурда ал төлөмдөр пайызы менен кайтарылып алынат жана ал кишиге карата тийиштүү чаралар көрүлөт.

Күчүнө кириши

9-берене.

Бул нускама Камкорчулар кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин күчүнө кирет.

Ишке ашырылышы

10-берене.

Бул нускама Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректораты тарабынан ишке ашырылат.

КТМУнун ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРИ

№1-тиркеме: КТМУнун академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана баллдардын таблицасы					
ИШ-ЧАРА	Иш-чаранын түрү	ТҮШҮНДҮРМӨ		Иш-чараларга берилген балл	
(1) ДОЛБООР	Эл аралык уюмдар колдоого алган жана жыйынтыкталган илимий изилдөө долбоору	Дүйнөлүк банк, Европа Биримдиги жана Европа Кеңеши, Бириккен Улуттар Уюму, НАТО, Ислам кызматташтык уюму колдоого алган долбоорлор	КТМУ даректүү	k × 100	
			КТМУ дарексиз	k × 50	
		Мамлекеттик мекемелер колдоого алган долбоорлор	КТМУ даректүү	k × 80	
	Улуттук уюмдар колдоого алган жана жыйынтыкталган долбоор	Мамлекеттик мекемелер колдоого алган илимий изилдөө долбоорлору	КТМУ даректүү	k × 40	
			КТМУ дарексиз	k × 20	
		Мамлекеттик мекемелер, жеке жана өкмөттүк эмес уюмдар колдоого алган, илимий эмес, коомго кызмат көрсөтүү максатында ишке ашырылган долбоорлор ж.б. долбоорлор	КТМУ даректүү	k × 20	
КТМУ дарексиз	k × 10				
БАРДЫГЫ (долбоор)					
(2) ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ *	Чет өлкөдө			30	
	Өлкө ичинде			15	
БАРДЫГЫ (илимий изилдөө)					
(3) КИТЕП ЖАЗУУ/КОТОРУУ	Илимий изилдөө (диссертациялардан сырткары) китеби	Эл аралык басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 60	
			КТМУ дарексиз	k × 30	
		Улуттук басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 40	
			КТМУ дарексиз	k × 20	
	Окуу китеби	Эл аралык басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 40	
			КТМУ дарексиз	k × 20	
		Улуттук басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 20	
			КТМУ дарексиз	k × 10	
	Илимий изилдөө китебинин бөлүмү (эң көп 3 бөлүм)	Эл аралык басмаканада басылып чыккан (ар бир бөлүмү үчүн)	КТМУ даректүү	k × 10	
			КТМУ дарексиз	k × 5	
			Улуттук басмаканада басылып чыккан (ар бир бөлүмү үчүн)	КТМУ даректүү	k × 6
			КТМУ дарексиз	k × 3	
			Эл аралык басмаканада басылып чыккан (ар бир бөлүмү үчүн)	КТМУ даректүү	k × 8
			КТМУ дарексиз	k × 4	
	Окуу китебинин бөлүмү (эң көп 3 бөлүм)	Улуттук басмаканада басылып чыккан (ар бир бөлүмү үчүн)	КТМУ даректүү	k × 4	
			КТМУ дарексиз	k × 2	
			Жалпы орто мектептерде же ошол сыяктуу окуу жайларда окуу китеп жана жардамчы китеп катары колдонуу, ошондой эле коомго кызмат көрсөтүү багытында жарык көргөн китептер (өз тармагы боюнча)	Эл аралык басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү
	КТМУ дарексиз	k × 13			
	Коомго кызмат көрсөтүү багытындагы китеп		Улуттук басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 15
				КТМУ дарексиз	k × 8
	Коомго кызмат көрсөтүү багытындагы китептин бөлүмү (эң көп 3 бөлүм)	Жалпы орто мектептерде же ошол сыяктуу окуу жайларда окуу китеп жана жардамчы китеп катары колдонуу, ошондой эле коомго кызмат көрсөтүү багытында жарык көргөн китептер (өз тармагы боюнча)	Эл аралык басмаканада басылып чыккан (ар бир бөлүмү үчүн)	КТМУ даректүү	k × 8
				КТМУ дарексиз	k × 4
			Улуттук басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 4
				КТМУ дарексиз	k × 2
Китеп котормосу	Изилдөө жана окуу китебин которуу	Эл аралык басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 40	
			КТМУ дарексиз	k × 20	
		Улуттук басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 30	
			КТМУ дарексиз	k × 15	
	Коомго кызмат көрсөтүү багытындагы китептерди которуу		КТМУ даректүү	k × 15	
			КТМУ дарексиз	k × 8	
Тармагы боюнча жарык	Эл аралык	КТМУ даректүү	k × 6		

КТМУНУН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРИ

		көргөн изилдөө жана окуу китебин которуу, ар бир бөлүмү үчүн (эң көп 3 бөлүм)	басмаканада басылып чыккан	КТМУ дарексиз	k × 3	
			Улуттук басмаканада басылып чыккан	КТМУ даректүү	k × 3	
		Тармагы боюнча жарык көргөн коомго кызмат көрсөтүү багытындагы китептерди которуу, ар бир бөлүм үчүн (эң көп 3 бөлүм)			КТМУ дарексиз	k × 2
					КТМУ даректүү	k × 4
	Сөздүк түзүү	Эл аралык басмаканада басылып чыккан		КТМУ дарексиз	k × 2	
				КТМУ даректүү	k × 50	
				КТМУ дарексиз	k × 25	
		Улуттук басмаканада басылып чыккан		КТМУ даректүү	k × 30	
				КТМУ дарексиз	k × 15	
				КТМУ даректүү	k × 5	
Энциклопедияда тема/ бөлүм	Тармагы боюнча жарык көргөн энциклопедияда тема/бөлүм (бир чыгармада эң көп 5 тема)		КТМУ дарексиз	k × 3		
			КТМУ даректүү	k × 5		
Көркөм жана документалдык тасмалардын сценарийин жазуу	Телекөрсөтүүдө же эл аралык тасма фестивалдарында көрсөтүлгөн тасма		КТМУ даректүү	k × 30		
			КТМУ дарексиз	k × 15		
БАРДЫГЫ (китеп жазуу / которуу)						
(4) МАКАЛА	Изилдөө же обзордук (review) макала	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, ANCI журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × p × 40	
				КТМУ дарексиз	k × p × 20	
		ESCI журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × 30	
				КТМУ дарексиз	k × 15	
		SCOPUS журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × 25	
				КТМУ дарексиз	k × 13	
	Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × 15		
			КТМУ дарексиз	k × 8		
	Башка рецензияланган журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × 5		
			КТМУ дарексиз	k × 3		
	Башка макалалар (техникалык кыскача мүнөздөмө, комментарий, клиникалык изилдөөлөр боюнча отчет, редакторго кат, китепке сын пикир, изилдөө боюнча маалымат ж.б.у.с.)	SCIE,SCI, SCI-Exp, SSCI, ANCI журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × p × 10	
				КТМУ дарексиз	k × p × 5	
		ESCI журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × 8	
				КТМУ дарексиз	k × 4	
		SCOPUS журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × 6	
				КТМУ дарексиз	k × 3	
Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда жарыяланган			КТМУ даректүү	k × 3		
			КТМУ дарексиз	k × 2		
Башка рецензияланган журналдарда жарыяланган		КТМУ даректүү	k × 2			
		КТМУ дарексиз	k × 1			
БАРДЫГЫ (макала)						
(5) КИТЕПТИН/ЖУРНАЛДЫН РЕДАКТОРУ, РЕДКОЛЛЕГИЯНЫН МҮЧӨСҮ, РЕЦЕНЗЕНТ ЖАНА ЖЮРИ МҮЧӨСҮ БОЛУУ*	Тармагы боюнча жарыяланган журналдарда редактор/орун басар/адистиги боюнча редактор	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, ANCI индексүү журналдарда		30/15		
		ESCI индексүү журналдарда		25/13		
		SCOPUS индексүү журналдарда		20/10		
		Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда		15/8		
		Башка рецензияланган журналдарда		10/5		
	Тармагы боюнча жарык көргөн китеп/ журналдарда редколлегиянын мүчөсү	SCIE, SCI, SCI-Exp., SSCI, ANCI индексүү журналдарда		10		
		ESCI индексүү журналдарда		8		
		SCOPUS индексүү журналдарда		7		
		Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда		5		
		Башка рецензияланган журналдарда		3		
	Китеп/котормо, редакциялоо	Эл аралык басмаканада басылып чыккан		k × 30		
		Улуттук басмаканада басылып чыккан		k × 20		
	Рецензиялоо жана жюри мүчөсү болуу	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, ANCI индексүү журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]		5		
		ESCI индексүү журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]		4		
		SCOPUS индексүү журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]		3		

КТМУнун ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРИ

		Тармактык индекстүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]	2	
		Башка рецензияланган журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]	1	
		Илимий китептерди рецензиялоо [китеп саны x балл]	10	
		Көргөзмө, концерт, спорттук таймаштарда жана кино тасма конкурстарында жюри мүчөсү болуу [жюри мүчө саны x балл]	Эл аралык	5
			Улуттук	3
		Илимий долбоорлорду рецензиялоо, илимий жана академиялык мекемелер тарабынан берилүүчү сыйлыкка рецензия берүү [рецензент саны x балл]	Эл аралык	4
	Улуттук		2	
Редакциялоо (китеп жана журнал)	Тармагы боюнча жарык көргөн китеп/журналдарды редакциялоо (китеп жана журнал) [китеп жана журнал саны x балл]	Эл аралык Улуттук	10 5	
БАРДЫГЫ (китептин/ журналдын редактору, редакциялык кеңештин мүчөсү, рецензенти жана жюри мүчөсү болуу)				
(6) КООМДУК ИШМЕРДҮҮЛҮК*	Эл аралык масштабдагы маданий иш-чаранын алкагында эфирге чыккан жана жаздырып алынган аудио же/жана видео материал	Оригиналдуу жеке жаздырылган материалдар	25	
		Чыгармачыл топ менен биргеликте	k x 15	
	Улуттук масштабдагы маданий иш-чаранын эфирге чыккан жана жаздырып алынган аудио же/жана видео материал	Оригиналдуу жеке жаздырылган материалдар	15	
		Чыгармачыл топ менен биргеликте	k x 5	
	Коомдук жана маданий иш-чараларга жигердүү катышуу менен чеберчилигин көрсөтүү (аудио-видео материалдар жана музыкалык аспаптык аткаруулар боюнча)	Оригиналдуу жеке жаздырылган материалдар	15	
		Чыгармачыл топ менен биргеликте	k x 5	
Университетте маданий жана көркөм өнөр иш-чара өткөрүү (ректораттын деңгээлинде)	Уюштуруу комитетине мүчө болуу	3		
БАРДЫГЫ (коомдук ишмердүүлүк)				
(7) ДИЗАЙН*	Көркөм өнөр жана илим тармагындагы дизайн (имарат, чөйрө, чыгарма, басылма, турак жай, объект сыяктуу), (китептин мукабасы, афиша, брошюра ж.б. дизайндан сырткары)	Мамлекеттик уюмдар менен өзгөчө укуктук статуска ээ юридикалык жак тарабынан ишке ашырылган	k x 30	
		Илимий басылма аркылуу патентке ээ болгон	k x 15	
	Пайдалуу объект же модель	TSE/ Кыргызстандарт, TPE/ Кыргызпатент тарабынан берилген патенттер	k x 30	
БАРДЫГЫ (дизайн)				
(8) КӨРГӨЗМӨ, КОНЦЕРТ КӨРСӨТҮҮ, ШОУ-ПРОГРАММА*	Оригиналдуу жеке иш-чара	Эл аралык	40	
		Улуттук	20	
	Чыгармачыл топ менен биргеликте аткарылган	Чакыруу менен же конкурстук негизде (эл аралык) Чакыруу менен же конкурстук негизде (улуттук)	k x 10 k x 5	
БАРДЫГЫ (көргөзмө, концерт жана шоу-программа)				
(9) ПАТЕНТ	Тармагы боюнча эл аралык патент алуу (каттоо жана автордук укукту эске албаганда)	КТМУ даректүү	k x 80	
		КТМУ дарексиз	k x 40	
	Тармагы боюнча улуттук патент алуу (каттоо жана автордук укукту эске албаганда)	КТМУ даректүү	k x 40	
		КТМУ дарексиз	k x 20	
БАРДЫГЫ (патент)				
(10) ШИЛТЕМЕ	Чет өлкөдө басылып чыккан китептерде окутуучу макаласына, китебине жана	КТМУ даректүү	5	

КТМУнун ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРИ

	китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн	КТМУ дарексиз	3	
	Өлкө ичинде басылып чыккан китептерде окутуучу макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн	КТМУ даректүү	2	
		КТМУ дарексиз	1	
	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI индексүү журналдарда жарыяланган макалаларда окутуучунун макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн	КТМУ даректүү	5	
		КТМУ дарексиз	3	
	ESCI жана SCOPUS индексүү журналдарда жарыяланган макалаларда окутуучунун макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн	КТМУ даректүү	4	
		КТМУ дарексиз	2	
	Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда жарыяланган макалаларда, окутуучунун макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн	КТМУ даректүү	3	
		КТМУ дарексиз	2	
	Башка рецензияланган журналдарда жарыяланган макалаларда, окутуучунун макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн	КТМУ даректүү	2	
		КТМУ дарексиз	1	
	Көркөм өнөр чыгармаларынын эл аралык басмада басылып чыккан китепте/ журналдарда жарыяланышы же көрүүгө жана угууга тартууланышы	КТМУ даректүү	3	
		КТМУ дарексиз	2	
	Көркөм өнөр чыгармаларынын улуттук басмада басылып чыккан китепте/ журналдарда жарыяланышы же көрүүгө жана угууга тартууланышы	КТМУ даректүү	2	
		КТМУ дарексиз	1	
БАРДЫГЫ (шилтеме)				
(11) ДОКЛАД (Конгресс, симпозиум, панель, семинар сыяктуу илимий, маданий иш-чараларга катышуу)	Окулган жана толук тексти басылып чыгарылган доклад	Эл аралык	КТМУ даректүү	k × 10
			КТМУ дарексиз	k × 5
		Улуттук	КТМУ даректүү	k × 8
			КТМУ дарексиз	k × 4
	Окулган жана тезистери басылып чыгарылган доклад	Эл аралык	КТМУ даректүү	k × 6
			КТМУ дарексиз	k × 3
		Улуттук	КТМУ даректүү	k × 4
			КТМУ дарексиз	k × 2
	Стенд катары көрсөтүлгөн жана толук тексти басылып чыгарылган доклад	Эл аралык	КТМУ даректүү	k × 6
			КТМУ дарексиз	k × 3
		Улуттук	КТМУ даректүү	k × 3
			КТМУ дарексиз	k × 2
Стенд катары көрсөтүлгөн жана тезистери басылып чыгарылган доклад	Эл аралык	КТМУ даректүү	k × 4	
		КТМУ дарексиз	k × 2	
	Улуттук	КТМУ даректүү	k × 2	
		КТМУ дарексиз	k × 1	
БАРДЫГЫ (доклад)				
(12) ОКУУ-ТАРБИЯ ИШ-ЧАРАЛАРЫ	Илимдин PhDси, көркөм өнөр жана медицина боюнча ачык коргоо сынагы ийгиликтүү аяктаган доктордук диссертацияларга илимий жетекчилиги [диссертация саны x балл]	КТМУ даректүү	k × 20	
		КТМУ дарексиз	k × 10	
	Магистр даражасы боюнча ачык коргоо сынагы ийгиликтүү аяктаган диссертацияларга илимий жетекчилиги [диссертация саны x балл]	КТМУ даректүү	k × 10	
		КТМУ дарексиз	k × 5	
	Доцент наамын алуу/илимдин кандидаты/илимдин PhDси/илимдин доктору боюнча диссертациялардын ачык коргоо сынак комиссиясынын мүчөсү болуу*		4	
	2 жылдык кесиптик билим/бакалавр дипломдук иштерин жана магистрдик диссертацияларды ачык коргоо сынак комиссиясынын жюри мүчөсү болуу*		3	
	Ченемден ашыкча сабак жүгүн аткаруу (жылына бекитилген милдеттүү орточо ченемден ашык өтүлгөн сабактар)*		Сабак жүгүнү ченемден ашкан көлөм [саат x 4]	
Сабактар үчүн аудио же видео материал даярдоо (эң көп 15 иш-чара каралышы мүмкүн)*		Иш чаранын саны x 5		
БАРДЫГЫ (окуу-тарбия иш-чаралары)				

КТМУнун ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРИ

(13) СЫЙЛЫК*	Тармагы боюнча эл аралык мамлекеттик же жеке менчик мекемелер тарабынан берилген жана илимий, көркөм өнөр, кесиптик, адабий конкурстарда, спорттук таймаштарда жеңип алынган I/II/III орундагы сыйлыктар		30/20/10	
	Тармагы боюнча улуттук мамлекеттик же жеке мекемелер тарабынан берилген жана илимий, көркөм искусство, кесиптик, адабий конкурстарда, спорттук таймаштарда жеңип алынган I/II/III орундагы сыйлыктар		(15/10/5)	
	Мамлекеттик мекемелер тарабынан илимий, көркөм өнөр, кесиптик, адабий конкурстарда, спорттук таймаштарда берилген сыйлыктар		15	
	Улуттук жана эл аралык деңгээлде көркөм өнөр жаатында көрсөткөн ийгиликтери үчүн мамлекеттик/ жеке мекемелер же жюри тарабынан берилген сыйлыктар жана атайын сыйлыктар		15	
	Илимий симпозиум, жыйын жана конференцияларда ыйгарылган эң мыкты оозеки доклад же стенд (постер) түрүндөгү доклад үчүн берилген сыйлык		3	
БАРДЫГЫ (сыйлык)				
(14) БАШКА АКАДЕМИЯЛЫК ИШ-ЧАРАЛАР*	Илимий, маданий, көркөм өнөр иш-чараларын уюштуруу	Төрага	Эл аралык Улуттук	25 20
		Төраганын орун басары/катчы	Эл аралык Улуттук	15 10
		Уюштуруу комитетине (илимий/ программа/кеңеш) мүчө болуу	Эл аралык Улуттук	6 3
		БАРДЫГЫ (башка академиялык иш-чаралар)		
		(15) КООМДУК ИШ-ЧАРАЛАРГА КАТЫШУУ*	Тармагындагы маселелер боюнча мамлекеттик же жеке сектордо консультациялык кызмат көрсөтүү	
Илимий, көркөм өнөр конкурстарында I/II/III орундарга татыктуу болгон студенттерди даярдоо			5	
Илимий, көркөм өнөр конкурстарында эл аралык жана улуттук сыйлыкка татыктуу болгон студенттерди даярдоо			5	
Теле жана радио берүү программасын алып баруу			5	
Теле жана радио берүү программасын даярдоодо, тасма тартууда кеңешчи болуу			5	
Тармагына байланыштуу эл аралык жана улуттук телеканал жана радио берүү программаларына катышуу			5	
Мекеменин гезит жана журнал чыгаруу иштерине катышуу			5	
Теле жана радио берүү программаларын даярдоо			5	
Ректорат/деканат/мүдүрлүк тарабынан берилген (котормочулук, алып баруучулук, кураторлук, көркөм өнөр, маданий, спорт жана ушуга окшогон иш-чараларда тапшырылган) милдеттерди аткаруу			5	
Карылар үйү, балдар үйү ж.б. у.с. сыяктуу аярлуу топтор менен иш алып барган мекеме жана уюмдарга студенттер менен чогуу баруу жана ушул жааттагы иш-чаралар (эң көп 3 иш-чара каралат)			3	
БАРДЫГЫ (коомдук иш-чараларга катышуу)				
(16) БАШКАРУУ ИШ-ЧАРАЛАРЫНА КАТЫШУУ*	Декан/ мүдүр		20	
	Декандын орун басары, мүдүрдүн орун басары, борбордун жетекчиси, бөлүм башчысы		10	
	Программанын жетекчиси, координатору		8	
	Ректорат тарабынан түзүлгөн туруктуу комиссия жана кеңештердин, долбоорлордун жетекчиси/мүчөсү		6/5	
	Университеттин Окумуштуулар жана Башкаруу кеңештеринин мүчөсү		5	
	Факультет, жогорку мектеп, институт жана борборлордун башкаруу кеңештеринин мүчөсү		3	
	Факультетте, жогорку мектепте, борбордо жана институтта университеттин ченемдик-укуктук документтеринде каралган туруктуу комиссиялардын мүчөсү		2	
	Аккредитация комиссиясынын мүчөсү		5	
	КРнын Өкмөтү ж.б. расмий мекемелер тарабынан түзүлгөн туруктуу комиссиялардын төрагасы/ мүчөсү болуу		5/3	
БАРДЫГЫ (башкаруу иш-чараларына катышуу)				
(17) КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИН БИЛҮҮ ДЕҢГЭЭЛИ*	“КТМУкыргыз жана түрк тилдерин колдоно билүү жөндөмдүүлүгүн баалоо сынагы” боюнча алган баллы	70-84	10	
		85-100	15	
БАРДЫГЫ (кыргыз жана түрк тилдерин билүү деңгээли)				
АКАДЕМИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК БОЮНЧА ЖАЛПЫ БАЛЛ		<i>КТМУ даректүү</i>		
		<i>КТМУ дарексиз</i>		
* КТМУ даректүү же КТМУ дарексиз иш-чаралар системага жүктөлгөндө КТМУ даректүү иш-чаралардын катарына жазылат.				

КТМУНУН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРИ

№ 2-тиркеме: КТМУнун академиялык шыктандыруу жана баллдардын таблицасы

ИШ-ЧАРА	ИШ-ЧАРАНЫН ТҮРҮ			Иш-чараларга берилген балл
(1) ДОЛБООР (эң көп 40 балл)	Эл аралык уюмдар тарабынан жыйынтыкталган мөөнөтү кеминде тогуз айды түзгөн долбоор	Дүйнөлүк банк, Европа Биримдиги жана Европа Кеңеши, Бириккен Улуттар Уюму, NATO, Ислам кызматташтык уюму ж.б. мекемелер тарабынан колдоого алынган изилдөө долбоорлору		k × 100
		Мамлекеттик мекемелер жана уюмдар тарабынан колдоого алынган илимий изилдөө долбоорлору		k × 80
	Улуттук уюмдар тарабынан жыйынтыкталган мөөнөтү кеминде тогуз айды түзгөн долбоор	Мамлекеттик мекемелер тарабынан колдоого алынган илимий изилдөө долбоорлору		k × 40
БАРДЫГЫ (долбоор)				
(3) КИТЕП ЖАЗУУ/КОТОРУУ (эң көп 30 балл)	Илимий изилдөө (диссертациялардан сырткары) китеби/бөлүмү	Тармагы боюнча жарык көргөн илимий китеп	Эл аралык басмаканада басылып чыккан	k × 60/10
			Улуттук басмаканада басылып чыккан	k × 40/6
	Илимий изилдөө (диссертациялардан сырткары) китебин/бөлүмүн которуу	Тармагы боюнча жарык көргөн илимий китеп	Эл аралык басмаканада басылып чыккан	k × 40/8
			Улуттук басмаканада басылып чыккан	k × 30/4
	Окуу китеби/бөлүмү	Эл аралык басмаканада басылып чыккан		k × 40/6
		Улуттук басмаканада басылып чыккан		k × 20/3
БАРДЫГЫ (китеп жазуу / которуу)				
(4) МАКАЛА (эң көп 40 балл)	Оригиналдуу макала жана обзордук (review) макала	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI журналдарда жарыяланган		k × p × 40
		ESCI журналдарда жарыяланган		k × 30
		SCOPUS журналдарда жарыяланган		k × 25
		Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда жарыяланган		k × 15
	Башка макалалар (техникалык кыскача мүнөздөмө, комментарий, клиникалык изилдөөлөр боюнча отчет, редакторго кат, кыскача баяндама, китепке сын пикир, изилдөө боюнча маалымат, эксперттик отчет ж.б.у.с.)	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI журналдарда жарыяланган		k × p × 10
		ESCI журналдарда жарыяланган		k × 8
		SCOPUS журналдарда жарыяланган		k × 6
		Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда жарыяланган		k × 3
БАРДЫГЫ (макала)				
(5) КИТЕПТИН/ЖУРНАЛДЫН РЕДАКТОРУ, РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН МҮЧӨСҮ, РЕЦЕНЗЕНТ ЖАНА ЖЮРИ МҮЧӨСҮ БОЛУУ (эң көп 30 балл)	Тармагы боюнча жарыяланган журналдарга редактор/редактордун орун басары/адистиги боюнча редактор	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI индексүү журналдарда		30/15
		ESCI индексүү журналдарда		25/13
		SCOPUS индексүү журналдарда		20/10
		Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда жарыяланган		15/8
	Рецензиялоо жана жюри мүчөсү болуу	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI индексүү журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]		5
		ESCI индексүү журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]		4
		SCOPUS индексүү журналдардагы макалаларды рецензиялоо [макала саны x балл]		3
		Тармактык индексүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдардагы макалаларды рецензиялоо		2
БАРДЫГЫ (китептин/ журналдын редактору, редакциялык кеңештин мүчөсү, рецензент жана жюри мүчөсү)				

КТМУнун ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРИ

(7) ДИЗАЙН (эң көп 30 балл)	Көркөм өнөр жана илим тармагындагы дизайнер (имарат, чөйрө, чыгарма, басылма, объект, модель сыяктуу)	Мамлекеттик уюмдар менен өзгөчө укуктук статуска ээ юридикалык жак тарабынан ишке ашырылган	k × 30
		Илимий басылма аркылуу патентке ээ болгон	k × 15
	Пайдалуу объект же модель	TSE/Кыргызстандарт, TPE/Кыргызпатент тарабынан берилген патенттер (китептерден сырткары)	k × 30
БАРДЫГЫ (дизайн)			
(8) КӨРГӨЗМӨ, КОНЦЕРТ (эң көп 30 балл)	Оригиналдуу жеке иш чара	Эл аралык	40
		Улуттук	20
	Чыгармачыл топ менен биргеликте катышуу	Чакыруу менен же конкурстук негизде (чет мамлекетте)	k × 10
		Чакыруу менен же конкурстук негизде (өлкөнүн ичинде)	k × 5
БАРДЫГЫ (көргөзмө, концерт жана шоу-программа)			
(9) ПАТЕНТ (эң көп 30 балл)	Тармагы боюнча эл аралык мекемелер тарабынан берилген патенттер (китептерден сырткары)		k × 80
БАРДЫГЫ (патент)			
(10) ШИЛТЕМЕ (эң көп 30 балл)	SCIE, SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI индекстүү журналдарда жарыяланган макалаларда окутуучунун макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн		5
	ESCI жана SCOPUS индекстүү журналдарда жарыяланган макалаларда окутуучунун макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн		4
	Тармактык индекстүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) журналдарда жарыяланган макалаларда, окутуучунун макаласына, китебине жана китептин бөлүмдөрүнө, докладынын толук текстине (тезистеринен сырткары) жасалган ар бир шилтеме үчүн		3
	Көркөм өнөр чыгармаларынын эл аралык басмада басылып чыккан китепте/ журналдарда жарыяланышы же көрүүгө жана угууга тартууланышы		3
	Көркөм өнөр чыгармаларынын улуттук басмада басылып чыккан китепте/ журналдарда жарыяланышы же көрүүгө жана угууга тартууланышы		2
БАРДЫГЫ (шилтеме)			
(11) СЫЙЛЫК (эң көп 20 балл) (эмгектер/долбоор/ илимий басылмаларды колдоо/ ыразычылык кат/плакета/стипендия/ грамота/ардак грамотадан сырткары)	Тармагы боюнча эл аралык мамлекеттик же жеке менчик мекемелер тарабынан берилген жана илимий, көркөм өнөр, кесиптик, адабий конкурстарда, спорттук таймаштарда жеңип алынган I/II/III орундагы сыйлыктар		30/20/10
БАРДЫГЫ (сыйлык)			
(12) КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИН БИЛҮҮ ДЕҢГЭЭЛИ	“КТМУ кыргыз жана түрк тилдерин колдоно билүү жөндөмдүүлүгүн баалоо сынагы” боюнча алган баллы	85-100	15
БАРДЫГЫ (кыргыз жана түрк тилдерин билүү деңгээли)			
АКАДЕМИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК БОЮНЧА ЖАЛПЫ БАЛЛ			

№3 тиркеме: КТМУнун академиялык шыктандыруу балдары жана төлөмдөрдүн көлөмү

Академиялык шыктандыруу боюнча төлөмдөрдү эсептөөдө №2 тиркемеде көрсөтүлгөн шыктандыруучу балл үчүн аныкталган иш-чараларга университеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган минималдуу баллдын P_A акчалай эквиваленти T_A жана максималдуу баллдын $P_{\ddot{U}}$ эквиваленти болгон толук айлык акы алып иштеген профессордун негизги маянасынын эң көп 0,3 катышына көбөйтүү аркылуу алынган сумма $T_{\ddot{U}}$. Баллдарга жараша алына турган шыктандыруучу төлөм, жогорудагы төмөнкү жана жогорку төлөмдөрдүн көлөмү эске алынып, чыгарыла турган сумма төмөнкү формула боюнча эсептелинет:

$$T = T_A + \frac{P - P_A}{P_{\ddot{U}} - P_A} (T_{\ddot{U}} - T_A)$$

P_A - баллдын төмөнкү чеги, $P_{\ddot{U}}$ - баллдын жогорку чеги, T_A - шыктандыруунун төмөнкү чеги, $T_{\ddot{U}}$ - шыктандыруунун жогорку чеги, P- №2-тиркемеге ылайык ээ болгон шыктандыруучу балл, T, P - баллына эквивалент болгон шыктандыруунун көлөмү.

Академиялык шыктандыруу боюнча төлөм шыктандыруунун көлөмүн (T) Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин “Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча нускамасынын” 7-беренесинде белгиленген наамдын катышына көбөйтүү аркылуу эсептелет.

Университеттин Камкорчулар кеңешине сунуштоо үчүн Окумуштуулар кеңешинин 2022-жылдын 28-апрелиндеги 2022-12.30 (b)- номерлүү чечими менен бул нускаманын 8 (b) беренесине өзгөртүү киргизилген.

Бул нускама Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Окумуштуулар кеңешинин 2021-жылдын 23-сентябрындагы 2021-12.61 (a) – номерлүү чечими менен Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Камкорчулар кеңешине сунуштоо үчүн кабыл алынган.

Бул нускаманын “КТМУнун Ишмердүүлүктөрдү баалоо боюнча иш алпаруу багыттары жана упайлары таблицасы” деген аталыштагы №1 тиркемесинин 10-беренесинде орун алган шилтеме келтирилген эмгектер боюнча 5-6-бөлүктөрүнө Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Окумуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 17-декабрындагы 2019-21.92-номерлүү чечими менен өзгөртүүлөр киргизилген.

Бул нускама Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Камкорчулар кеңешинин 2019-жылдын 17-июлундагы 2019-01/8 (a) – номерлүү чечими менен кабыл алынган.

Бул нускаманын “КТМУнун академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана баллдардын таблицасы” деген аталыштагы 1-тиркемеге, “КТМУнун академиялык шыктандыруу жана баллдардын таблицасы” деген аталыштагы 2-тиркемеге жана “КТМУнун академиялык шыктандыруу балдарына жана төлөмдөрдүн көлөмүнө” деген аталыштагы 3-тиркемеге Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Окумуштуулар кеңешинин 2018-жылдын 26-июнундагы 2018-09.61 жана 2018-09.62 (b) – номерлүү чечимдери менен өзгөртүүлөр киргизилген.

Бул нускаманын “КТМУнун академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана баллдардын таблицасы” деген аталыштагы 1-тиркемеге Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Окумуштуулар кеңешинин 2018-жылдын 12-июнундагы 2018-08.54 (b) – номерлүү чечими менен өзгөртүүлөр киргизилген.

Бул нускама Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Камкорчулар кеңешинин 2017-жылдын 19-июнундагы 2017-01/2 – номерлүү чечими менен кабыл алынган.